

«КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНЫН БАЛДАРЫН ЖАҢЫ ЖЫЛ МЕНЕН КУТТУКТАДЫ

«Кумтөр» компаниясы ушул жумада Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун, ошондой эле Балыкчы жана Каракол шаарларынын балдарына 3 000ге жакын белек берди. Салттуу жаңы жылдык белектерди аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн, ошондой эле балдар үйлөрүнүн жана өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн реабилитациялык борборлордун тарбиялануучулары алышты. Белектерди Жети-Өгүз районунун мектептеринин баштапкы класстарынын жана Тоң районунун отуз мыкты окуучусу да алышты. Чек арага жакын бийик тоолуу Ак-Шыйрак айылынын балдары да көңүл буруусуз калышкан жок.

Жаңы жылдык таттуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын колдоосу менен жеткирилди, алар балдардын тизмелерин түзүштү жана область боюнча жаңы жылдык эртең мененки кечелерди уюштурушту. Өз тарбиялануучулары үчүн белектерди алышкан уюмдардын катарына төмөнкүлөр кирди: Балыкчы шаарынын «Майып балдар коому» КУсу, «Тянь-Шандын балдары» балдар жайы, Тоң районунун «Хадича» балдар үйү, «Шоола Көл» реабилитациялык борбору, ошондой Жети-Өгүз районунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жайлары жана борборлору жана Каракол шаарынын балдар үйү.



Көлдүк балдарды куттуктоого компаниянын көптөгөн кызматкерлери



кошулушту. Компаниянын финансы бөлүмү Тоң районундагы «Хадича» балдар үйүнүн тарбиялануучулары үчүн жылуу кийим чогултту. Кийим кызматкерлер тарабынан ар жылдык гольф-турнир убагында чогултулган каражаттарга сатылып алынган жаңы жылдык белектер жана таттуулар менен кошо балдарга жеткирилди.

Балыкчыдагы «Тянь-Шандын балдары» кризистик борбору үчүн майрамды 25-декабрда компаниянын өткөөл базасынын кызматкерлери жана өнөктөш уюм – Шаардын балдар билим берүү борбору уюштурушту, алар концерттик программа даярдашкан. Майрамдык иш чарага 80ге жакын бала катышты.

«Компания борборубуздун балдарын жаңы жылдык белектер менен камсыздоо өтүнүчүбүздү биринчи жолу аткарып жаткан жок. Үй-бүлөлөрү татаал турмуштук кырдаалда калган балдар үчүн мындай акцияларды

өткөрүү өтө маанилүү, себеби айланадагылардын көңүл буруусу жана жакшылыгы балдардын жакшылыкка ишенүүсүнө жардам берет эмеспи», — деп белгиледи борбордун директору Дмитрий Трофимов.

Бул чыгарылышта:

- Ысык-Көл облусунун балдарын куттуктоо
- 17 жаш ишкер өзүнүн бизнесин өнүктүрүүгө грант алышат
- Инфографика: КГКнын 2015-жыл ичиндеги демөөрчүлүк жардамдары
- Окурмандар үчүн анкета

ЖАҢЫ ИШ БАШТАГАН 17 ЖАШ ИШКЕР КОМПАНИЯСЫНАН ӨЗ БИЗНЕСТЕРИН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ГРАНТ АЛЫШАТ



Борбор Азиянын Евразия фонду (БАЕФ) «Кумтөр Голд Компанинин» колдоосу менен жүзөгө ашырылып жаткан «Жаштар ишкердиги» долбоорунун алкактарында бизнес идеялардын конкурсунун жыйынтыгын чыгарды. Бул долбоор жаштарга өз бизнес идеяларын жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берүү үчүн алардын потенциалын күчөтүүгө багытталган.

Бир нече ай аралыгында Ысык-Көл областынын жаштары бизнес жүргүзүүнүн ыкмаларын өздөштүрүштү жана өздөрүнүн долбоолорун менторлордун – Кыргызстандын тажрыйбалуу консультанттарынын жана ийгиликтүү ишкерлеринин жардамы менен жеткире иштеп чыгышты.



«Башында биз «Кумтөр Голд Компани» менен башка долбоордун – жаштар көбүнчөсү өз жамааттарынын социалдык проблемаларын чечүүнүн үстүндө иштеген социалдык долбоорлорго багытталган «Жаштар банктары» боюнча иштегенбиз. Бирок, кийин жаштарга лидерлик сапатты, бизнес көндүмдөрдү да үйрөтүү зарылдыгын аныктадык. Жаштар акча табуу жана сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүн

билүүнү каалашат. Ушуга байланыштуу биз жаңы «Жаштар ишкердиги» долбоорун ишке киргизүүнү чечтик, ал Ысык-Көл областынын жаштарына зарыл билимдерди бермекчи, ошондой эле бизнес идеяларын жүзөгө ашыруу үчүн финансылоо алууга жардам бермекчи. «Кумтөр Голд Компанинин» колдоосунан улам бул мүмкүн болуп калды», — деп айтты **БАЕФтин аткаруучу директору Динара Мусабекова.**

Өз кезегинде «Кумтөр Голд Компанинин» тобокелчиликтерди башкаруу, нормативдик базаны сактоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча вице-президенти Родни Ступарик компания жаштар иш орундарын түзүү жана жаңы бизнес идеяларды киргизүү аркылуу өз жамааттарын туруктуу өнүктүрүүгө салымдарын кошо алуусу үчүн аларды колдоого ар дайым умтула тургандыгын белгиледи.

«Потенциалдуу инвесторлордун жана насаатчылардын жардамы менен бардык финалисттер жакшы бизнес пландарды даярдап алышты. Start-Up Weekend тандоо иш чараларынын жүрүшүндө эле мен жаштар сунуш кылышкан – канаттуулар фабрикасын,

автожуучу жай, легио-кирпич өндүрүшүн ачуу, теплицаларды куруу, козу карын өстүрүү жана жада калса самын чыгаруу сыяктуу идеялардын ар түрдүүлүгүнө таң калганмын! Мен көлдүк жаштар сунуш кылышкан инновациялык жана батыл идеяларга таасирлендим! «Кумтөр Голд Компаниден» финансылуу алышкан бардык долбоорлор сөзсүз турмушка ашырыла турганынан үмүттөнөм!», — деп айтты Родни Ступарик

Баса, финансылык жардам алуу долбоордун жалгыз максаты эмес. Анын катышуучулары үчүн ар кандай тренингдер өткөрүлдү, алардын жүрүшүндө жаштар бизнес пландоо, сатып өткөрүү рыногу, баанын түзүлүшү, товарларды же кызматтарды алдыга жылдыруу сыяктуу дагы бир топ нерселерди билишти.

Башында 350дөй жаш адам билдирме берди, алардын 60тайы кийин бизнес сабаттуулукка окуй алышты. Конкурстун финалына 45 адам жетти.

Жаш ишкерлердин насаатчыларынын бири, Менеджмент боюнча консультанттар институтунун аткаруучу директору Азамат Аттокуров жюри мүчөлөрү жеңүүчүлөрдү кантип аныкташканын айтып берди.

«Бишкекке долбоордун финалисттери, 45 катышуучу келди, бизнес пландарын тааныштырышты. Бардык идеялар эң мыкты, баары жүзөгө ашырыла алат, бирок, тилекке каршы, гранттык фонд чектелген, ошондуктан күчтүүлөрү жеңди. Жюри мүчөлөрү тарабынан биринчи кезекте бизнестин реалдуулугу, иш орундарын түзүүсү, инновациялуулугу, финансылык эсептөөлөрү бааланды. Ушундан улам рейтинг да түзүлдү», — деп айтты **А. Аттокуров.**

Кыргызстандын белгилүү ишкерлеринен болушкан менторлор 17 мыкты долбоорду тандап алышты жана алардын авторлоруна «Кумтөр Голд Компанинин» атынан финансылуу сертификаттарын тапшырышты. Жеңүүчүлөр 150 миң долларлык байге фондун өз ара бөлүп алышмакчы.



0312 90 07 07



www.kumtor.kg




info@kumtor.com

2015-жылы «Кумтор Голд Компани» өнөктөш уюмдар менен бирге Ысык-Көл облусун туруктуу өнүктүрүү боюнча бир катар ири долбоорлорду ишке ашырды. 2015-жылы коомчулуктарды өнүктүрүүгө салынган инвестициянын жана кайрымдуулуктун жалпы суммасы 2 млн долларды түздү.

Жергиликтүү коомчулуктардын туруктуу өнүгүүсүнө салынган инвестициялар


110 221 305 сом

инвестиция болгон
бардык каражат




КГКнын демөөрчүлүк жардамдары


РАЙОНДОР ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАР
БОЮНЧА ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ (%)



КАТЕГОРИЯЛАР БОЮНЧА
ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ (СОМ)



11 088 987 сом
кайрымдуулукка
жумшалган бардык каражат



УРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!

«Кумтор Голд Компани» «Байланышта» бюллетенинин ишин жакшыртууга дайыма аракет кылып келет жана Сиздин пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү.

Эгерде сиз бир аз убактыңызды бөлүп анкетадагы суроолорубузга жооп берип койсоңуз абдан ыраазы болобуз.

1. ФАА:

2. Сиз компаниянын кызматкерисизби?

- ☐ Ооба
- ☐ Жок

3. Кайсы райондун / шаардын тургунусуз?

- ☐ Жети-Өгүз
- ☐ Тон
- ☐ Каракол шаары
- ☐ Балыкчы шаары
- ☐ Бишкек шаары
- ☐ Башка (көрсөтүңүз) _____

4. Жашыңыз

- ☐ 18-25
- ☐ 26-35
- ☐ 36-45
- ☐ 46-60
- ☐ 61-90

5. Жынысыңыз

- ☐ Эркек
- ☐ Аял

6. «Байланышта» бюллетенин канча убакытта бир окуп турасыз?

- ☐ 2 айда бир жолу
- ☐ 3 айда бир жолу
- ☐ Өткөн жылы кайсы бир сандарын көргөм
- ☐ КГКнын веб-сайтынан окуп турам
- ☐ Башка (көрсөтүңүз) _____

7. «Байланышта» бюллетенин каяктан аласыз?

- ☐ Маалымат борборлорунун кызматкерлери алып келет
- ☐ Лагердин администрациясы турган жерден
- ☐ КГК транспортуна
- ☐ КГКнын кеңслеринин биринен
- ☐ Башка (көрсөтүңүз) _____

8. Сиз бюллетенден кандай маалымат алгыңыз келет?

- ☐ Эмгекти жана саламаттыкты коргоо маселелерин
- ☐ Экология жана курчап турган чөйрө
- ☐ Коомчулуктарга инвестиция кылган долборлор тууралуу
- ☐ Өндүрүш көрсөткүчтөрү
- ☐ Башка (көрсөтүңүз) _____

9. Бюллетендин кайсы саны сизге өзгөчө жакты жана эмне үчүн?



Жоопторду **info@kumtor.com** электрондук дарегине «Байланышта» деген ат менен жиберсеңиз болот же компаниянын маалыматтык борборлорунун кызматкерлерине берсеңиз болот. Эң мыкты делген он чакты жооптун авторлоруна биз сюрприз камдап койдук. Убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат!

БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимулик), 2-чи кабат,
БӨКӨНБАЕВ